

Анкеталык суроолор.

1. Келген өз максатыңызга жеттиңизби?

---

---

2. Кандай жетишкендиктерди атай аласыз?

---

---

3. Кандай кемчиликтерди жоюуну сунуштайсыз?

---

---

4. Дагы кандай болсо бул сабак мындан да жакшы болмок?

---

---

5. Кыска сөзүңүз же каалооңуз:

---

---

Психологиялык тест

1. Чөлдүү аймакта кетип баратканыңызды элестетиниз. Көпкө чейин басып баратасыз. Капыстан сууну көрдүңүз. Ал эмне? (булак, кудук, көлмө, деңиз ж.б) Эмнени көрүп жатасыз, сүрөттөп бериңиз. Сиздин аракетиниз.

---

---

2. Андан ары жол уладыңыз. Капыстан жерде жаткан ачкычты көрүп калдыңыз. Аны аласызбы?

---

---

3. Жолдо баратып хан сарайга туш болдуңуз. Столдун үстүндө даамдуу тамактар, сандыкта зер буюмдар ашып-ташып турат, бирок айланада бир да тирүү жан жок. Сиздин аракетиниз ?

---

---

4. Сапарыңызды андан ары уладыңыз. Алдыда токой. Аны сүрөттөп бериңиз. Дарактар кандай, ичи жарыкпы же караңгыбы, козу карын жана мөмөлөр барбы?

---

---

5. Ал токойдо кандай жаныбарлар жашайт ?

---

---

---

6.Токой аралап баратып абдан чарчадыңыз .Кокустан дарактын думуруно бирөө тамагын унутуп кетип калганын көрдүңүз. Ал эмне жана көрүнүшү кандай экенин сүрөттөп бериңиз.

---

---

---

7. Күтүлбөгөн жерден алдыңыздан аюу чыкты. Ал кандай аюу? Сүрөттөнүз. Ортоңордо эмне болот?

---

---

---

8.Ошентип коркунучтан кутулуп жол уладыңыз. Токойдун четинен үйдү көрдүңүз.Майда –чүйдосүнө чейин сүрөттөп бериңиз.

---

---

---

9.Үйдүн жанында ат байланып турат. Ал кандай ат? Аны эмне кыласыз? 10. Андан ары кетип баратып аттап өтөйүн десениз бийик,аягы көрүнбөгөн дубалга кеклип такалдыңыз,бул көйгөйдү кантип чечсиз?

---

---

---

11.Деңизге келип ак чардакты көрдүңүз.Аны сүрөттөп бериңиз.